

**«ОПТИМА БАНК» ААК**  
**ФИНАНСЫЛЫК АБАЛЫ ТУУРАСЫНДА ОТЧЕТ\***  
 2026-жылдын 31-августуна карата (кошо кошкондо)

|                                                                                                                                            | 31.08.2026<br>миң сом | 31.08.2025<br>миң сом | 31.12.2025<br>миң сом |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Акча каражаттары</b>                                                                                                                    | 6 721 675             | 5 742 006             | 6 378 357             |
| Кыргыз Республикасын Улуттук банкындагы эсептер жана депозиттер                                                                            | 9 701 986             | 12 033 073            | 17 663 482            |
| Башка финансы институттарындагы жана банктардагы эсептер                                                                                   | 15 332 727            | 11 123 709            | 10 274 219            |
| Банктарга жана башка финансылык институттарга берилген насыялар жана аванстар                                                              | 1 163 795             | 3 102 603             | 870 104               |
| Баалуу кагаздарга инвестициялар                                                                                                            | 14 888 327            | 5 156 117             | 3 610 626             |
| Кардарларга берилген насыялар                                                                                                              | 51 854 991            | 37 364 739            | 42 677 044            |
| - Насыялар боюнча жоготууларга резервдер                                                                                                   | (6 309 326)           | (5 282 603)           | (5 328 545)           |
| Насыялар боюнча жоготууларга резервдерди чыгарып салуу менен, кардарларга берилген насыялар                                                | 45 545 665            | 32 082 136            | 37 348 499            |
| Кардарларга ислам каржылоо принциптери боюнча берилген каражаттар                                                                          | 860 372               | 0                     | 69 220                |
| - Жоготуулган резервдер                                                                                                                    | (2 733)               | 0                     | (499)                 |
| Жоготуулган резервдерди чыгарып салуу менен, кардарларга ислам каржылоо принциптери боюнча берилген каражаттар                             | 857 639               | 0                     | 68 721                |
| Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер                                                                                          | 3 484 267             | 2 279 751             | 2 992 868             |
| Банктын ээлигине өткөн башка жеке менчиктер                                                                                                | 126 638               | 212 528               | 88 688                |
| Башка активдер                                                                                                                             | 2 519 239             | 1 701 956             | 1 320 972             |
| <b>Бардык активдер</b>                                                                                                                     | <b>100 341 958</b>    | <b>73 433 879</b>     | <b>80 616 536</b>     |
| <b>МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР</b>                                                                                                                      |                       |                       |                       |
| Адилет наркы боюнча бааланган финансы шаймандары, алардын өзгөрүүсү ошол мезгил аралыгындагы кирешенин же чыгашанын курамында чагылдырылат | 22 658                | 268 723               | 88 410                |
| Банктарда жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер                                                                     | 1 786 959             | 1 898 059             | 2 342 317             |
| Кардарлардын күнүмдүк эсептер жана депозиттери                                                                                             | 77 952 553            | 55 531 490            | 60 859 464            |
| Ислам принциптери менен тартылган, кардарлардын күнүмдүк эсептер жана депозиттери                                                          | 125 135               | 0                     | 53 108                |
| Башка тартылган каражаттар                                                                                                                 | 35 904                | 226 897               | 123 007               |
| Башка милдеттенмелер                                                                                                                       | 3 945 272             | 2 589 955             | 2 930 594             |
| <b>Бардык милдеттенмелер</b>                                                                                                               | <b>83 868 481</b>     | <b>60 515 124</b>     | <b>66 396 900</b>     |
| <b>Капитал</b>                                                                                                                             |                       |                       |                       |
| Акционердик капитал                                                                                                                        | 5 600 000             | 5 600 000             | 5 600 000             |
| Бөлүштүрүлбөгөн киреше                                                                                                                     | 10 873 477            | 7 318 755             | 8 619 636             |
| <b>Бардык капитал</b>                                                                                                                      | <b>16 473 477</b>     | <b>12 918 755</b>     | <b>14 219 636</b>     |
| <b>Бардык милдеттенмелер жана капиталдар</b>                                                                                               | <b>100 341 958</b>    | <b>73 433 879</b>     | <b>80 616 536</b>     |
| Потенциалдык жана шарттуу милдеттенмелер                                                                                                   | 3 552 080             | 1 719 161             | 2 207 082             |

\* - КРУБдун стандарттары боюнча

Башкармалыктын төрагасынын милдетин аткаруучу  
 Капышев Б.С.




Башкы бухгалтердин орун басары  
 Климова Ю.А.




«ОПТИМА БАНК» ААК

КИРЕШЕ ЖЕ ЧЫГАША ЖАНА БАШКА ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ТУУРАСЫНДА ОТЧЕТ\*

2026-жылдын 31-августуна карата (кошо кошкондо)

|                                                                                                                                                                  | 31.08.2026<br>миң сом | 31.08.2025<br>миң сом |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Пайыздык кирешелер                                                                                                                                               | 5 534 395             | 3 645 938             |
| Пайыздык чыгашалар                                                                                                                                               | (1 238 107)           | (766 922)             |
| <b>Таза пайыздык киреше</b>                                                                                                                                      | <b>4 296 288</b>      | <b>2 879 016</b>      |
| Нарксыздандыруу боюнча резерв                                                                                                                                    | (994 135)             | (555 821)             |
| <b>Баанын тушуусу боюнча резервдик чыгашалардан кийин пайыздык таза киреше</b>                                                                                   | <b>3 302 153</b>      | <b>2 323 195</b>      |
| Ислам каржылоо принциптери боюнча киреше                                                                                                                         | 51 508                | -                     |
| Нарксыздандыруу боюнча резерв                                                                                                                                    | (5 458)               | -                     |
| <b>Исламдык каржылоо принциптерине ылайык, баанын тушуусу боюнча резервдик чыгашалардан кийин таза киреше/(чыгаша)</b>                                           | <b>46 050</b>         | <b>-</b>              |
| Комиссиялык кирешелер                                                                                                                                            | 1 790 762             | 1 361 585             |
| Комиссиялык чыгашалар                                                                                                                                            | (1 247 048)           | (1 098 795)           |
| <b>Таза комиссиялык киреше</b>                                                                                                                                   | <b>543 714</b>        | <b>262 790</b>        |
| Адилет наркы боюнча бааланган финансы шаймандарынан түшкөн таза киреше, алардын өзгөрүүсү ошол мезгил аралыгындагы кирешенин же чыгашанын курамында чагылдырылат | 52 096                | 72 205                |
| Чет элдик валюта менен операциялардан таза киреше                                                                                                                | 2 872 156             | 1 807 205             |
| Башка кирешелер                                                                                                                                                  | 15 456                | 33 906                |
| <b>Операциялык киреше</b>                                                                                                                                        | <b>6 831 625</b>      | <b>4 499 301</b>      |
| Нарксыздандыруу боюнча резерв                                                                                                                                    | (212 825)             | 32 108                |
| Операциялык чыгымдар                                                                                                                                             | (4 114 618)           | (3 296 847)           |
| <b>Салык салууга чейинки киреше</b>                                                                                                                              | <b>2 504 182</b>      | <b>1 234 562</b>      |
| Киреше салыгы боюнча чыгаша                                                                                                                                      | (250 341)             | (123 781)             |
| <b>Таза киреше</b>                                                                                                                                               | <b>2 253 841</b>      | <b>1 110 781</b>      |
| <b>Акциялар боюнча киреше</b>                                                                                                                                    |                       |                       |
| Акцияга базалык жана суютулган киреше, сом менен                                                                                                                 | 20,12                 | 9,92                  |

\* - КРУБдун стандарттары боюнча

Башкармалыктын төрагасынын милдетин аткаруучу  
Капышев Б.С.



Башкы бухгалтердин орун басары  
Климова Ю.А.